



JANNAT
REGENCY BISHKEK



JANNAT
REGENCY BISHKEK

*Биздин ыңгайлуу рестораныбызга кош келиңиздер!
Бул жерде ар бир тамак - бул искусство, ал эми атмосфера жылууулук
жана конокторду боордоштук менен тосуп алуу менен толуп турат.
Сиздер үчүн түзүп берген даам жана рахат дүйнөсүнө чөмүлүнүздөр.*

Биздин өзгөчө даярдалган тамактар үчүн зарыл убакыт:

*Салат жана закусколар - 10дон - 15 мүнөткө чейин.
Экинчи тамактар - 20дан - 35 мүнөткө чейин.
Десерттер - 10дон - 15 мүнөткө чейин.*

Тейлөө үчүн алым - 20%

*Добро пожаловать в наш уютный ресторан!
Здесь каждое блюдо – это искусство, а атмосфера наполнена теплом
и радушием. Погрузитесь в мир вкуса и наслаждения, который мы
создали для Вас.*

Время, необходимое для нашего Великолепного Вкуса:

*Салаты и закуски - 5 - 10мин.
Горячие блюда - 20 - 35мин.
Десерты - 10 - 15мин.*

Обслуживание - 20%



«ШЕФТЕН» САЛАТ САЛАТ ОТ «ШЕФА»

(тооктун сулп эти, руккола, кургатылган помидор, сабиз, картөшкө, бадыран, бөдөнө жумурткасы, «Бал» жана «Маракуйя» суустары.)

(куриное филе, руккола, вяленые помидоры, морковь, картошка, огурцы, перепелиное яйцо, соусы «Медовый» и «Маракуйя»)

250 г.
500 с.

ГРЕК САЛАТЫ ГРЕЧЕСКИЙ

(фета сыры, черри помидору, болгар калемпири, бадыран, салат жалбырагы, зайтун майы.)

(сыр фета, помидоры черри, перец болгарский, огурцы, листья салата, оливковое масло.)

250 г.
450 с.



ТИЛ МЕНЕН КАПРЕЗЕ КАПРЕЗЕ С ЯЗЫКОМ

(дайкон чамгыры, уй тили, жумуртка, картөшкө пай, майонез)

(дайкон, говяжий язык, яйцо, картофельный пай, майонез)

280 г.
450 с.



**БУРРАТА, РУККОЛА ЖАНА
ЧЕРРИ ПОМИДОРУ
МЕНЕН САЛАТ**

САЛАТ С БУРРАТОЙ,
РУККОЛОЙ
И ПОМИДОРОМ ЧЕРРИ

*(буррата сыры, руккола, кулпунай
жана черри помидору менен салат.)*

*(сыр буррата, помидоры черри,
клубника, руккола, соус «Маракуйя».)*

250 г.

1100 с.



**КЫТЫРАК БАКЛАЖАН
ЖАНА СТРАЧАТЕЛЛА
МЕНЕН САЛАТ**

САЛАТ С ХРУСТЯЩИМИ
БАКЛАЖАНАМИ
И СТРАЧАТЕЛЛОЙ

*(баклажан, черри помидору, страчателла
сыры, таттуу-кычкыл соус.)*

*(баклажаны, помидоры черри, сыр
страчателла, соус кисло-сладкий.)*

250 г.

550 с.



ЧАЛА ТУЗДАЛГАН СЕМГА МЕНЕН САЛАТ САЛАТ С МАЛОСОЛЬНОЙ СЕМГОЙ

(салат жалбырагы, ышталган семга, кургатылган помидор, быштак сыры, «Бал жана горчица татымалы менен» соусу.)

(листья салата, семга копченая, вяленые помидоры, творожный сыр, соус «Медово-горчичный».)

250 г.

830 с.



ТОРПОК ЭТИ МЕНЕН ЖЫЛУУ САЛАТ ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

(уй эти, брокколи, болгар калемпири, сабиз, черри помидору, бадыраң, «Табаско» соусу.)

(мясо говядины, брокколи, перец болгарский, морковь, помидоры черри, огурцы, соус «Табаско».)

250 г.

500 с.

ЦЕЗАРЬ ТООК ЭТИ МЕНЕН ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

(айсберг, салат жалбырагы, помидор, тоок эти, пармезан сыры, «Цезарь» соусу.)

(айсберг, листья салата, помидоры, куриное мясо, сыр пармезан, соус «Цезарь».)

250 г.

500 с.

ЧААРАЛА КРЕВЕТКАЛАРЫ, АВОКАДО МЕНЕН РУККОЛА РУККОЛА С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ И АВОКАДО

(микс салат, креветкалар, авокадо, черри помидору, «Бал жана горчица татымалы менен» соусу.)

(микс салат, креветки, авокадо, помидоры черри, соус «Медово-горчичный».)

250 г.

850 с.



БЕЕФ САЛАТЫ САЛАТ ВЕЕФ

(бон-филе, ашкөктөр аралашмасы, жашылчалар, зайтун майы.)

(бон-филе, микс зелени, овощи, оливковое масло.)

280 г.

650 с.

РОСТБИФ МЕНЕН БРУСКЕТТА
БРУСКЕТТЫ С РОСТБИФОМ

(багет, ростбиф, креметто сыры, руккола, бальзамик креми.)

(багет, ростбиф, сыр креметто, руккола, крем бальзамик.)

280 г.

580 с.



КЫЗЫЛ БАЛЫК МЕНЕН
БРУСКЕТТА

БРУСКЕТТЫ С КРАСНОЙ РЫБОЙ

(багет, кызыл балык, микро ашкөк, лайм, чамгыр, «Гуакамоле» соусу.)

(багет, красная рыба, микрозелень, лайм, редис, соус «Гуакамоле».)

280 г.

650 с.



ВЕГАН БРУСКЕТТА
ВЕГАН БРУСКЕТТЫ

(багет, черри помидору, жалбыз, руккола, авокадо, креметто сыры, «Песто» соусу.)

(багет, помидоры черри, мята, руккола, авокадо, сыр креметто, соус «Песто».)

280 г.

500 с.

ЫСЫК ЗАКУСКАЛАР ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



КОЛГО ЖАСАЛГАН КОЛБАСАЛАР ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ

(тоок эти, кой эти, уй эти, картөшкө тилкелери, «Горчица» соусу.)

(куриное мясо, баранина, говядина, картофельные клинья, соус «Горчичный».)

400 г.

1300 с.



КЫТЫРАК РОБУЧОН КРЕВЕТКАСЫ ХРУСТЯЩИЕ КРЕВЕТКИ РОБУЧОН

(креветкалар, «спринг ролл» камыры, «Кимчи» соусу.)

(креветки, тесто «спринг роллы», соус «Кимчи».)

280 г.

1200 с.



ЫСЫК ЗАКУСКАЛАР ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ТОРПОКТУН ЖУМШАК ЭТИ ТЕЛЯЧЬЯ НЕЖНОСТЬ

(уй тили, жашылча соте,
микро ашкөк.)

(говяжий язык, овощной
соте, микрозелень.)

300 г.
570 с.

ГРИЛДЕ БЫШЫРЫЛГАН КРЕВЕТКА КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ

(креветкалар, лайм, «Песто» соусу.)

(креветки, лайм, соус «Песто».)

300 г.
1640 с.

КУУРУЛГАН МИДИЯЛАР ЖАРЕННЫЕ МИДИИ

(мидиялар, «Песто» соусу.)

(мидии, соус «Песто».)

280 г.
1200 с.

МАРИНАДДАЛГАН ФОРЕЛЬ БАЛЫГЫ ФОРЕЛЬ В МАРИНАДЕ

(форель, лимон, «Кимчи» соусу.)

(форель, лимон, соус «Кимчи».)

650 г.
2200 с.

КУУРУЛГАН ЧЕЧИЛ ЧЕЧИЛ ЖАРЕННЫЙ

(чечил.)

(чечил.)

100 г.
200 с.



СЫР КЫТЫРАГЫ СЫРНЫЙ ХВОРОСТ

200 г.
300 с.



ПИЦЦА ПЕСТО СОУСУ МЕНЕН ПИЦЦА С СОУСОМ ПЕСТО

(камыр, канаттуунун эти, шпинат, кургатылган помидор, моцарелла сыры, «Песто» соусу.)

(тесто, мясо птицы, шпинат, Вяленые помидоры, сыр моцарелла, соус «Песто».)

30 см.

650 с.

ПИЦЦА ФРИКАСЕ

(камыр, канаттуу эти, шампиньон козу карындары, сыр соусу, моцарелла сыры.)

(тесто, мясо птицы, грибы шампиньоны, сырный соус, сыр моцарелла.)

30 см.

750 с.

ПЕППЕРОНИ

(камыр, колбаса, моцарелла сыры.)

(тесто, колбаса, сыр моцарелла.)

30 см.

750 с.

ПИЦЦА ЧИЛИ

(камыр, уй эти, жаңы чили, моцарелла сыры.)

(тесто, мясо говядины, свежие чили, сыр моцарелла.)

30 см.

750 с.

АЛМУРУТ ЖАНА ГОРГОНЗОЛА МЕНЕН ГРУША С ГОРГОНЗОЛОЙ

(камыр, дорблю сыры, моцарелла сыры, алмурут.)

(тесто, сыр дорблю, сыр моцарелла, груша.)

30 см.

700 с.

ПИЦЦА 4 СЫР 4 СЫРА

(камыр, дорблю сыры, моцарелла сыры, мрамор сыры, сулугуни сыры.)

(тесто, сыр дорблю, сыр моцарелла, сыр мрамор, сыр сулугуни.)

30 см.

750 с.

ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ ТООК ЭТИ МЕНЕН ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

(камыр, канаттуунун эти, салат жалбырагы, айсберг, помидор, «Цезарь» соусу, пармезан сыры.)

(тесто, мясо птицы, листья салата, айсберг, помидор, соус «Цезарь», сыр пармезан.)

30 см.

650 с.

**ТАЙ ВРАПЫ ТООК ЭТИ
МЕНЕН САЛАТ ЖАЛБЫРАГЫНДА
ТАЙСКИЙ ВРАП С КУРИЦЕЙ
В САЛАТНЫХ ЛИСТЬЯХ**

*(тоок наггетстери, болгар калемпири,
ашкөк, салат жалбырагы, «Шефтен» соус.)*

*(куриные наггетсы, перец болгарский,
зелень, листья салата, соус «от Шефа».)*

280 г.

400 с.

**КЛАБ СЭНДВИЧ
БАГЕТ МЕНЕН
КЛАБ СЭНДВИЧ С БАГЕТОМ**

*(тост, канаттуу эти, салат жалбырагы, омлет,
жашылчалар, фри, кетчуп.)*

*(тост, мясо птицы, листья салата, омлет,
овоци, фри, кетчуп.)*

280 г.

350 с.

**ВРАП УЙ ЭТИНЕН
ВРАП ИЗ ГОВЯДИНЫ**

*(бон-филе, лаваш, баш пияз,
чили калемпири, моцарелла
сыры, «Шефтен» соус.)*

*(бон-филе, лаваш, лук репчатый, перец
чили, сыр моцарелла, соус «от Шефа».)*

280 г.

450 с.

**АНАНАС МЕНЕН АЧУУ
БУРГЕР
ОСТРЫЙ БУРГЕР
С АНАНАСОМ**

*(уй токочу, уй этинен котлета,
жашылчалар, фри, кетчуп, чеддер
сыры, ананас, «Фирмалык» соусу.)*

*(домашняя булочка, котлета из
говядины, овощи, фри, кетчуп, сыр
чеддер, ананас, соус «Фирменный».)*

300 г.

600 с.



СТЕЙК БУРГЕР

(топоч, рибай стейк, жашылчалар, чеддер сыры, картөшкө фриси, «Фирмалык» соусу.)

(булочка, рибай стейк, овощи, сыр чеддер, картофельный фри, соус «Фирменный».)

300 г.

780 с.



ЧИЛИ БУРГЕР НАГГЕТСТЕР МЕНЕН

ЧИЛИ БУРГЕР С НАГГЕТЦАМИ

(үй чили тоочу, тоок наггетстери, жашылчалар, жумуртка, фри, кетчуп.)

(домашние чили булочки, куриные наггетсы, овощи, яйцо, фри, кетчуп.)

300 г.

550 с.

ПАНИНИ ЭТ МЕНЕН ПАНИНИ С МЯСОМ

(үй тоочу, бон-филе, батинчалар, сулугуни сыры, шпинат, «Шефтен» соус.)

(домашние булочки, бон-филе, помидоры, сыр сулугуни, шпинат, соус «от Шефа».)

280 г.

500 с.

ПАНИНИ ТООК ЭТИ МЕНЕН ПАНИНИ С КУРИЦЕЙ

(үй тоочу, грилде бышырылган тооктун төш эти, жашылчалар, зайтун, сулугуни сыры, «Шефтен» соус.)

(домашние булочки, куриная грудка на гриле, овощи, маслины, сыр сулугуни, соус «от Шефа».)

280 г.

450 с.

БОУЛ ВЕГАН

(жүгөрү, булгур, бадыран, черри помидору, чамгыр, авокадо, руккола, «Бал» соусу.)

(кукуруза, булгур, огулрцы, помидоры черри, редиска, авокадо, руккола, соус «Медовый».)

300 г.

650 с.

БОУЛ ТООК МЕНЕН

БОУЛ С КУРИЦЕЙ

(канаттуунун эти, сабиз, бадыраң, айсберг, саадактуу төө буурчак, руккола, киноа, «Песто» соусу.)

(мясо птицы, морковь, огулрцы, айсберг, фасоль стручковая, руккола, киноа, соус «Песто».)

300 г.

680 с.

«ПЕСТО» СОУСУ МЕНЕН

ИТАЛИЯЛЫК ПАСТА

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАСТА

С СОУСОМ «ПЕСТО»

(пенне, пармезан сыры, «Песто» соусу.)

(пенне, сыр пармезан, соус «Песто».)

300 г.

550 с.

ФЕТУЧИНИ ТООК

ЭТИ МЕНЕН

ФЕТУЧИНИ С КУРИЦЕЙ

(фетучини, канаттуунун эти, шампиньон козу карындары, баш пияз, пармезан сыры, соус «Кам каймак».)

(фетучини, мясо птицы, грибы шампиньоны, лук репчатый, сыр пармезан, соус «Сливочное».)

300 г.

760 с.

ФЕТУЧИНИ ДЕҢИЗ

АЗЫКТАРЫ МЕНЕН

ФЕТУЧИНИ С

МОРЕПРОДУКТАМИ

(фетучини, мидиялар, кальмар, креветка, пармезан сыры, соус «Кам каймак».)

(фетучини, мидии, кальмары, креветка, сыр пармезан соус «Сливочное».)

300 г.

1250 с.

«БОЛОНЬЕЗЕ» ПАСТАСЫ

ПАСТА «БОЛОНЬЕЗЕ»

(спагетти, томат соусу, уй эти, пармезан сыры.)

(спагетти, соус томатный, мясо говядины, сыр пармезан.)

300 г.

650 с.



ФИЛАДЕЛЬФИЯ

(семга, күрүч, креметто сыры, васаби, имбир, «Кикоман» соусу.)

(семга, рис, сыр креметто, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

300 г.

700 с.



КАЛИФОРНИЯ

(күрүч, нори, крабовые палочки, бадыран, тобико икрасы, креметто сыры, васаби, имбир, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, крабовые палочки, огурцы, икра тобико, сыр креметто, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

500 с.

КАЛИФОРНИЯ БЫШЫРЫЛГАН КАЛИФОРНИЯ ЗАПЕЧЕННАЯ

(күрүч, нори, краб таякчалары, бадыраң, тобико икрасы, кремметто сыры, майонез, васаби, имбир, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, крабовые палочки, огурцы, икра тобико, сыр кремметто, майонез, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

600 с.

РОЛЛЫ ШАНХАЙ

(күрүч, нори, быштак сыры, авокадо, бадыраң, тобико икрасы, ышталган семга, ышталган куртпалык, күнжүт, васаби, имбир, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, сыр творожный, авокадо, огурец, икра тобико, семга копченая, угорь копченый, кунжут, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

630 с.

БЛЭК ТЕМПУРА

(күрүч, нори, болгар калемпири, краб таякчалары, салат аралашмасы, васаби, имбир, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, перец болгарский, крабовые палочки, микс салата, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

600 с.

АЧУУ КРЕВЕТКА ОСТРАЯ КРЕВЕТКА

(күрүч, нори, авокадо, креветкалар, жаңы чили калемпири, васаби, имбир, «Кикоман»)

(рис, нори, авокадо, креветки, свежий чили-перец, Васаби, имбирь, соус «Кикоман»)

280 г.

600 с.



КЕСМЕ МЕНЕН ШОРПО СУП ЛАПША

(Канаттуунун эти, кесме, ашкөк.)

(мясо птицы, лапша, зелень.)

300 г.
250 с.

УЙ ЭТИНЕН ШОРПО ШОРПО ИЗ ГОВЯДИНЫ

(уй кабыргасы, жашылчалар, ашкөк.)

(говяжьы ребрышки, овощи, зелень.)

300 г.
450 с.

ТОМ ЯМ

(креветкалар, том-ям пастасы,
мидиялар, күрүч, лайм, кальмар.)

(креветки, том-ям пасто, мидии,
рис, лайм, кальмар.)

300 г.
880 с.

КОЙ ЭТИНЕН ШОРПО ШОРПО ИЗ БАРАНИНЫ

(кой эти, жашылчалар, ашкөк.)

(мясо баранины, овощи, зелень.)

300 г.
400 с.

ОТКО БЫШКАН СОЛЯНКА СОЛЯНКА НА КОСТРЕ

(уй эти, сүрсүгөн сан эт, туздалган
бадыраң, колбаса, баш пияз, кара зайтун,
жашыл зайтун, лимон, кычкыл каймак.)

(мясо говядины, окорочка копчёная,
огурцы солёные, колбаса, лук репчатый,
оливки, маслины, лимон, сметана.)

300 г.
350 с.

РАМЕН

(кесме, жумуртка, уй эти, нори, сыр.)

(лапша, яйцо, мясо говядины, нори, сыр.)

300 г.
780 с.

ЧЕЧЕВИЦАДАН КРЕМ-ШОРПО КРЕМ-СУП ЧЕЧЕВИЧНЫЙ

(чечевица, жашылчалар, гриссини, лимон)

(чечевица, овощи, гриссини, лимон.)

300 г.
300 с.

КОЗУ КАРЫНДАН КРЕМ-ШОРПО ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП

(шампиньондор, вешенка, каймак, кургатылган нан.)

(шампиньоны, вешенки, сливки, гренки.)

300 г.
300 с.

ГРИЛДЕ БЫШКАН СЕМГА СЕМГА НА ГРИЛЕ

(жаңы семга, болгар калемпири, лимон,
соус «Кам каймак».)

(семга свежая, болгарский перец, лимон,
соус «Сливочное».)

300 г.
1200 с.

ГРИЛДЕ БЫШКАН ТООК СТЕЙКИ КУРИНЫЙ СТЕЙК НА ГРИЛЕ

(тооктун төш эти, бадыраң, черри
батинчасы, руккола, соус «Кам
каймак-калемпир».)

(куриная грудка, огурцы, помидор
черри, руккола, соус
«Сливочно-перечный».)

300 г.
450 с.

КАПРЕЗЕ

(тооктун төш эти, батинчалар,
моцарелла сыры, «Песто» соусу.)

(куриная грудка, помидоры, сыр
моцарелла, соус «Песто».)

300 г.
500 с.

КОЗУ КАРЫН ЖАНА КҮРҮЧ МЕНЕН ЭТ МЯСО С ГРИБАМИ И РИСОМ

(бон-филе, шампиньондор, кам каймак
соусу, күрүч.)

(бон-филе, шампиньоны,
сливочный соус, рис.)

300 г.
850 с.

ЖАШЫЛЧАЛАР МЕНЕН ЭТ МЯСО С ОВОЩАМИ

(уй эти, баш пияз, кабакча, бадыраң,
батинча, ашкөк, соус «Устрица»)

(мясо говядины, лук репчатый,
кабачки, огурцы, соус «Устричный».)

300 г.
500 с.

КАМ КАЙМАК-КАЛЕМПИР СОСУНДА УЙ ЭТИНЕН МЕДАЛЬОНДОР МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЛИВОЧНО-ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ

(бон-филе, картөшкө, болгар калемпири,
соус «Кам каймак-калемпир».)

(бон-филе, картофель, болгарский перец,
соус «Сливочно-перечный».)

300 г.
880 с.

ФОРЕЛЬ БАЛЫГЫНАН СТЕЙК КҮРҮЧ МЕНЕН СТЕЙК ИЗ ФОРЕЛИ С РИСОМ

(форель, күрүч, шпинат,
лимон, соус «Кам каймак».)

(форель, рис, шпинат, лимон,
соус «Сливочное».)

300 г.
1000 с.



**Т-ВОН СТЕЙК ЖҮГӨРҮНҮН
СОТОСУ МЕНЕН**
Т-ВОН СТЕЙК КУКУРУЗНЫМИ
ПОЧАТКАМИ

(Т-Вон стейк, жүгөрүнүн сотосу, соус «Демиглас».)

(Т-Вон стейк, кукурузные початки, соус «Демиглас».)

350 г.

1600 с.



**ГРИЛДЕ БЫШКАН
НЬЮ-ЙОРК СТЕЙКИ**
НЬЮ-ЙОРК СТЕЙК НА ГРИЛЕ

(ню-йорк стейк, саадактуу төө буурчак, болгар калемпири, черри батинчалары, соус «Демиглас».)

(ню-йорк стейк, фасоль стручковая, перец болгарский, помидоры черри, соус «Демиглас».)

380 г.

1420 с.

ГРИЛДЕ COWBOY СТЕЙКИ
СТЕЙК COWBOY НА ГРИЛЕ

(Т-Вон стейк, жүгөрүнүн сотосу, соус «Демиглас».)

(стейк Cowboy, картофель на гриле, соус «Сливочно-перечный».)

350 г.

1600 с.

**ГРИЛДЕ БЫШКАН
РИБАЙ СТЕЙКИ**
РИБАЙ СТЕЙК НА ГРИЛЕ

(рибай стейк, грилде бышкан ананас, соус «Демиглас».)

(рибай стейк, ананас на гриле, соус «Демиглас».)

350 г.

1400 с.

КОЙ ЭТИНЕН КИЧИНЕ ТИБОН
МИНИ ТИБОНЧИК ИЗ БАРАНИНЫ

(кой этинен мини тибон, руколла, салат жалбырагы, черри батинчалары, бадыраң, соус «Демиглас».)

(мини тибончик из баранины, руколла, листья салата, помидоры черри, огурцы, соус «Демиглас».)

300 г.

1400 с.



ГАРНИРЛЕР ГАРНИРЫ

ЖАШЫЛЧАЛАР МЕНЕН КҮРҮЧ РИС С ОВОЩАМИ

150 г.
200 с.

ГРИЛДЕ БЫШКАН ЖАШЫЛЧАЛАР ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

150 г.
200 с.

ЖАЙ ОТТО ШИРЕСИНДЕ БЫШКАН ЖАШЫЛЧАЛАР ОВОЩИ ПРИПУЩЕННЫЕ

150 г.
250 с.

ҮЙДҮКҮНДӨЙ КАРТӨШКӨ КАРТОШКА ПО-ДОМАШНЕМУ

150 г.
200 с.

КАРТӨШКӨ ФРИ КАРТОФЕЛЬ ФРИ

150 г.
200 с.

СЕТТЕР СЕТЫ

СЫРА СЕТИ ПИВНОЙ СЕТ

(мисте, буурчак, пияз шакектери,
сыр таякчалары, чечил,
кургатылган нан, соус «Тартар».)

(фисташки, бобы, луковые кольца,
сырные палочки, чечил, гренки,
соус «Тартар».)

650 г.
1300 с.

ДЕҢИЗ АЗЫКТАРЫ СЫРА СЕТИ ПИВНОЙ СЕТ МОРЕПРОДУКТОВ

(креветкалар, кальмар, кургатылган
нан, пияз шакектери, ышталган
форель, фри, соус «Арой».)

(креветки, кальмарь, гренки,
луковые кольца, форель копченая,
фри, соус «Арой».)

900 г.
3400 с.

ЧИКЕН

(тоок табака, тоок наггетстери,
канаттар, сыр таякчалары,
картөшкө фри, сыр кытырагы, соус
«Тартар» жана «Сыр».)

(цыпленок табака, куриные
наггетсы, крылышки, сырны
палочки, картофель фри, сырный
хворост, соус «Тартар» и «Сырный».)

1,350 г.
3250 с.

ЭТ СЕТИ №1 МЯСНОЙ СЕТ №1

(кой этинен чемичке, нью-йорк
стейк, тоок табака, канаттар,
медальондор, грилде бышкан
жашылчалар, соус «Азия».)

(семечки из баранины, нью-йорк
стейк, цыпленок табака,
крылышки, медальоны, овощи на
гриле, соус «Азия».)

1,350 г.
3650 с.

ЭТ СЕТИ №2 МЯСНОЙ СЕТ №2

(мергез, тоок табака, нью-йорк
стейки, кой этинен чемичке,
корнишондор, картөшкө тилкелери,
«Шефтен» соус.)

(мергез, цыпленок табака, нью-йорк
стейк, семечки из баранины,
корнишоны, картофельные клинья,
соус «от Шефа».)

1,500 г.
3850 с.

КОЛБАСАЛАРДАН СЕТ СЕТ ИЗ КОЛБАСОК

(мергез, албан, веналык, альпы,
туздалган керем, соус «Азия».)

(мергез, албанский, венский,
альпийский, квашеная капуста,
соус «Азия».)

1,000 г.
2700 с.



СНИКЕРС

(шоколад бисквити, карамель жер жаңгак менен, быштак крем, микро-гүлдөр.)

(шоколадный бисквит, карамель с арахисом, творожный крем, микро-цветочки.)

250 г.

310 с.



МЕДОВИК ЛАЙМ МЕНЕН МЕДОВИК С ЛАЙМОМ

(лайм менен бал корждору, каймак крем, быктырып бышырган сүттөн балмуздак.)

(медовые коржи с лаймом, сметанный крем, мороженое из топленого молока.)

200 г.

250 с.





ГРАФТЫН УРАНДЫЛАРЫ

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ

(меренга, кайнатылган крем,
бадам, «Шоколад» соусу,
«Ром-кара өрүк» балмуздагы.)

(меренга, заварной крем,
миндаль, соус «Шоколадный»,
мороженое «Ром-чернослив».)

230 г.

340 с.

МИЛЬФЕЙ ШОКОЛАД МЕНЕН МИЛЬФЕЙ С ШОКОЛАДОМ

(шоколад ганашы, жалбыз
балмуздагы, какао.)

(шоколадный ганаш,
мятное мороженое, какао.)

200 г.

420 с.





**ЧИЗКЕЙК
МАНГО-МАРАКУЙЯ**

*(быштак сыры, манго, соус
«Манго-маракуйя».)*

*(творожный сыр, манго,
соус «Манго-маракуйя».)*

230 г.

370 с.



ТИРАМИСУ

*(мох, кофе ганашы, кофе
икрасы, балмуздак «Бейлиз».)*

*(мох, кофейный ганаш, кофейная
икра, мороженое «Бейлиз».)*

200 г.

370 с.

БАЛМУЗДАК АССОРТИ
МОРОЖЕНОЕ
АССОРТИ

120 г.

180 с.



SUNSET

*(кайнатма крем, цукат,
«Апероль шпритц» сорбети,
жалбыз балмуздагы,
алмурут балмуздагы,
микро-гүлдөр.)*

*(заварной крем, цукаты,
сорбет «Апероль шпритц»,
мятное мороженое,
грушевое мороженое,
микро-цветочки.)*

200 г.

320 с.

ЧУЧПАРА
ПЕЛЬМЕШКИ

250 г.
250 с.

ТООК
НАГГЕТСТЕРИ

КУРИНЫЕ
НАГГЕТСЫ

250 г.
400 с.

КФС
КАНАТТАРЫ

КРЫЛЫШКИ
КФС

280 г.
420 с.

СЫР
НАГГЕТСТЕР

СЫРНЫЕ
НАГГЕТСЫ

200 г.
530 с.

НАН СЕБЕТ

ХЛЕБНАЯ
КОРЗИНА

150 с.

